



“Бекитем”

Мектеп директору

Салыков А.Ж.

10.09.2022

№22 жалпы негизги билим берүүчү мектебинин окуу дептерлерин жүргүзүү жана аларды текшерүү жөнүндө жобо

I. Жалпы жоболор

1. Бул жобо жалпы билим берүү жайлары жөнүндөгү типтүү жоболордун, башталгыч мектептердин программаларынын негизинде иштелип чыккан. Жобо окуучулардын дептерлерин тариздөөдөгү ар түрдүүлүктөрдү жокко чыгаруу жана кичи мектеп курагындагыларга болгон талаптардын системин жөнгө салуу, жазуу иштерин тариздөө маданиятына үйретүү жана дептерлерди жүргүзүүгө тиешелүү жөндөмдүүлүктөрдү калыптандыруу максатында иштелип чыккан. Ал башталгыч мектепте орус тили жана математика боюнча дептерлерди текшерүү тартибин аныктайт, себеби башталгыч мектепте дептерлерди текшерүү:

- 1.1. окуучуларды ички маданиятка үйретүүнүн бир белгү болуп саналат.
- 1.2. алардын иштерин текшерип жаткан адамга болгон окуучулардын сыйчылдыгын калыптандырат.
- 1.3. езүн контролдоо жөндөмдүүлүгүн калыптандырат, себеби, иштерин көбүреек тыкан тариздөөнүн аркасы менен окуучуларда ез иштерин бат-баттан, көбүреек күнт кооп жана кайталап текшерүүгө талап пайда болот.
- 1.4. окуучулардын иштерин кылдаттык менен аткаруусун уюштурат.

2. Текшерүү иштери үчүн дептерлерде, текшерүү ишинин, езунен сырткары каталар үстүнде иштөөнү аткаруу керек. Күн сайын каталар үстүнде иштөө толук бир система болуп саналат, анын жыйынтыгы күнден-күнгө кезөмөлдөнүп турушу керек.

3. Мугалим окуучулардын жазуу (күндөлүк жана текшерүү) иштерин баалоодо милдеттүү түрдө КРнын «4 жылдык башталгыч мектептин бириңчи классында окутууну уюштуруу жөнүндөгү» Методикалык каттарына таянат.

4. Башталгыч мектепте окуучулардын дептерлерин күнде текшерип туруу шартка ылайык.
5. Каталар үстүндөгү иштөө күндөлүк дептерлерде да, текшерүү иштер үчүн дептерлерде да күн сайын жүргүзүлүп турат.

II. Окуу дептерлеринин саны жана аталышы

1.1. Бардык окуу иштерин, ошондой эле текшерүү иштерин аткаруу үчүн окуучулар дептерлердин төмөндөгүдөй санына ээ болушу керек:

1-таблица

Предмет	1-класстар	2-4-класстар	Эскертүү
Орус тили	I-III чейрек	2 жумушчу дептер Текшерүү иштери	Жазуу дептеринен тышкары 1- класстарга бир же

	Жазуу 1, 2, 3, 4 IV чейрек 2 жумушчу дептери	үчүн 1 дептер Кепти естүрүү үчүн 1 дептер	эки жумушчу дептердин болуусуна уруксат берилет
Математика	I-III чейрек Жазуу 1, 2, 3, 4 IV чейрек 2 жумушчу дептери	2 жумушчу дептер Текшерүү иштери үчүн 1 дептер	Жазуу дептеринен тышкary 1-класстарга бир же эки жумушчу дептердин болуусуна уруксат берилет

2-таблица

Предмет	5-9-класстар
Орус тили	2 жумушчу дептер, текшерүү иштери (диктант) үчүн 1 дептер Кепти естүрүү үчүн 1 дептер
Адабият	1 жумушчу дептер Кепти естүрүү үчүн 1 дептер (8-9-класстарда)
Математика	2 жумушчу дептер, текшерүү иштер үчүн 1 дептер
Алгебра	2 жумушчу дептер, текшерүү иштер үчүн 1 дептер
Геометрия	1 дептер
Англис тили	1 дептер жана сөздүк
Физика, химия	1 жумушчу дептер, текшерүү иштер үчүн 1 дептер, лабораториялык жана практикалык иштер үчүн 1 дептер
Биология, география, жаратылышты үйрөнүү, тарых, технология, ТТКН, музыка, чийүү, улуттук-регионалдык жана мектептик окуу планынын курсу	1 дептерден

2. Дептерлерди тариздеөгө жана жүргүзүүгө коюлган талаптар

2.1. Окуучулар 12-18 барактан турган стандарттык дептерлер менен колдонушат. Жалпы дептерлер 7-9-класстарда көп көлөмдөгү иштерди аткарууну талап кылган окуу предметтери үчүн гана колдонулат. Орус тили жана алгебра боюнча жалпы дептерлер 9-класстан тартып колдонулат.

2.2. Предмет боюнча дептердин абалы тыкан болушу керек. Анын кабыгында (биринчи барагы) теменкүдөй жазуу болушу керек.

1,2-класстын окуучуларынын дептерлерин мугалим толтуруп берет.

Текшерүү иштери, кепти естүрүү боюнча иштөө, лабораториялык жана практикалык иштер боюнча дептерлерде тиешелүү жазуулар жазылат.

2.3. Окуучуларга дептердин четиндеги чийинге жазууга уруксат берилбейт (чоң класстарда гана лекция жазуу учурунда белгилөөлөрдү жазса болот).

2.4. Таза жазуу боюнча көнүгүүлөрдү окуучулар жумушчу дептерлеринде аткарышат. 1-2-класстарда тамгалардын үлгүсүн мугалим жазып берет, 3-4-класстарда ар бир баланын жеке өзгөчөлүктөрүне жараша тандалып жазылат. Иштин көлемү: 1-класстын экинчи жарым жылдыгында 2 сап, 2-класста – 2-3 сап, 3-4-класста – 3 сап.

2.5. Орус тили боюнча дата жумушчу саптын ортосунда жазылат. Биринчи класста сабаттуулукка үйрөнүү мезгилинде дата мугалим тарабынан жазылып берилет. Сабаттуулукка үйрөнүү мезгилинде жана төртүнчү класстын аягына чейин күн сан түрүндө жана айдын толук аты жазылат.

Мисалы: Аяк оонанын жыйырма бири

1-6-класстарда математика боюнча дептерлерде ишти аткаруу датасы сапка араб цифрасы жана айдын аталышы, 5-9-класстарда орус тили боюнча дептерлерде – жазуу түрүндө, белөк предметтер боюнча дептерлерде сан менен жазылат.

2.6. Четки чийиндин өлчөмүн мугалим окуу предмети боюнча жазуу иштеринин өзгөчөлүгүнө жараша чечет.

2.7. Ар бир сабакта дептерге тема, ал эми орус тили, математика, алгебра жана геометрия боюнча сабактарда – аткарылып жаткан иштин түрү (класстык иш, үй тапшырма, өз алдынча иш, диктант, жат жазуу, дил баян ж.б.) жазылат.

2.8. Дептерлерге көнүгүү аткарууда окуучулар борборуна көнүгүүнүн, маселенин, суроонун номерин жазуусу керек.

2.9. Дептерлерде чакмакты жана сзыкты калтырып жазуунун тартиби төмөндөгүдей:

- математика (алгебра, геометрия) боюнча – эң үстүнкү чакмактан баштап жазылат, ар түрдүү тапшырмалар ортосунда 2 чакмак, үй тапшырма менен класстык иштин ортосунда – 4 чакмак, дата менен иштин аталышынын ортосунда – 1 чакмак калтырылат;

- туюнта, теңдеме, барабарсыздык ж.б. тилкелеринин ортосунда 3 чакмак онго жылып, төртүнчүгө жазылат;

- орус тили боюнча – бир иштин ичинде сзык калтырылбайт, үй тапшырма менен класстык иштин ортосунда – 2 сзык калтырылат;

- Математикалык туюнталарды жазууда бардык символдор (белгилер, цифралар) каллиграфия эрежелерин эске алып жазылат, т.а. графиканы жана жазылып жаткан символдун санына тиешелүү чакмакты сактоо менен. Өзгөчө көп орундуу сандар менен иштөөдө (кошуу, кемитүү, көбейтүү, белүү) сактоо талап кылышат;

- Ар бир жаңы иштин тексти дептердин дата жана иштин аталышы жазылган бетиндеги «кызыл сзыктан» баштап жазылат.

Кызыл сзыкты тариздөөдө онго 2 смден кем эмес жылуу керек. Кызыл сзыкты тариздөө биринчи класста (III чейрек) текстти тариздеп баштагандан тарта сакталышы керек.

2.10. Кыргыз тили жана математика боюнча жыйынтыктоочу текшерүү иштер атайын ага арналган дептерлерде аткарылат, ошондуктан «текшерүү иш» сезү жазылбайт: кыргыз тили боюнча дептерлерде иштин түрү гана (мисалы: жат жазуу) жазылат. Бул жалпы дептерлерде аткарылган кыска убакыттуу иштерди белгилөөгө да тиешелүү. Ишти аткаруунун варианты кийинки жумушчу саптын борборунда жазылат.

3. Жылына аткарылган текшерүү иштеринин санынын класс боюнча берилиши

3.1. Класстык айырмачылыгына жараша бир жыл ичинде окуучулар тарабынан текшерүү иштердин төмөнкүдөй максималдуу саны аткарылат:

3-таблица

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кыргыз тили Жат жазуу	4	12	11	11	8	8	6	3	3
Баяндама			1	2	2	2	2	2	2
Дил баян					2	2	2	3	1
Адабият					4	3	2	2	2
Класстык дил баян									
Математика	4	12	12	14	16	14			
Алгебра							11	10	9
Геометрия							5	7	5
Физика							4	4	4
Химия							4	4	
Чет тили					4	4	4	4	4

3.2. Бир класска, же бир окуучуга бир күнде эки текшерүү иш жаздырууга болбайт.

4. Окуучулардын жазуу иштерин текшерүүнүн тартиби

4.1. Окуучулардын жазуу иштерин текшерүү төмөнкүдөй тартипте болуусу зарыл:

4-таблица

Предметтер/ Класстар	1-5	6	7	8-9	10-11
Математика (алгебра, геометрия), орус тили	Ар бир сабактан күйин	1-жарым жылдыкта ар бир сабактан күйин, ал эми 2- жарым жылдыкта бардык үй тапшырмалар текшерилет	Жумасына 2 жолу	Жумасына 1 жолу	Жумасына 1 жолу
Чет тили	Ар бир сабактан күйин	Жумасына 2 жолу	Маанилүү класстык иштер жана үй тапшырмалар, бирок жумасына 1 ден кем эмес	2 жумада 1 жолу	Сөздүкту – айына 1 жолу, дептерди - чейрек ичинде 1-2 жолу
Калган предметтер	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1- 2 жолу	Ар көндай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу	Ар кандай, чейрек ичинде 1-2 жолу

4.2. 1-7-класстарда орус тили жана математика боюнча текшерилип жаткан иштерде бардык кетирилген каталар төмөнкү эрежеге таянып текшерилет:

- орфографиялык ката, цифра, математикалык белги чийилип, үстүнө керектүү тамга, цифра, же белги жазылат;
- керексиз тыныш белги чийилип, керектүүсү кызыл түстөгү калем менен жазылат;
- 5-9-класстарда кыргыз тили боюнча дәптерлерди текшерүүдө мугалим катаны кандайдыр бир белги менен (каталарды жана классификацияларды эсептөөдө ыңгайлуулук учун) белгилеп алат, баяндама жана дил баяндарды текшерүүдө, орфографиялык жана тыныш белгилердин катасынан сырткары фактылык, логикалык жана кептик каталар белгиленет;

4.3. 8-9-класстарда дәптерлерди текшерүүдө мугалим кетирилген катанын санын эсептеп, четки чийинге жазып коюусу максатка ылайык;

Жат жазуу, баяндама, дил баяндарды текшерүүдөн кийин орфографиялык жана тыныш белгилердин катасынын саны кыйышык сыйык менен белгиленет.

4.4. Текшерүү иштери (жат жазуулар) текшерилип, окуучуларга кийинки сабакка кайтарылып берилет; дил баяндар-5-7-класстарда бир сабактан кийин, 8-9-класстарда-10 күндөн кийин, баяндамалар-8-9-класстарда 7 күндөн кийин кайтарылат.

Дәптерлерди текшерүү жөнүндөгү жоболор

1. Бул Жобо КРнын «Билим жөнүндөгү» мыйзамынын, гимназиянын Уставынын негизинде иштелип чыккан.
2. Бул Жобо дәптерлерди текшерүүнү уюштуруунун тартибин аныктайт жана окуучулардын оозеки жана жазуу сезүнө болгон талаптардын бирдиктүүлүгүн камтыйт.
3. Берилген Жобо педагогикалык көнөш тарабынан каралып чыгып, мектептин мұдурға тарабынан бекитилет.

Дәптерлерди текшерүү тартиби

Кыргыз тили жана адабияты

Мугалим окуучулардын жумушчу дәптерлерин текшерүүдө төмөнкү тартипперди сактайт:

5-клас-бардык иштер;

6-8-клас-бардык окуучуларда жумасына бир жолу, алсыз окуучулардықы-ар бир сабактан кийин;

9-клас-бардык окуучулардықы эки жумада бир жолу.

Адабият боюнча:

- бардык класстарда ар кандай, бирок ар бир окуучунун дәптери чейректе эки жолудан кем эмес текшерилет;
- текшерүү иштердин бардык түрлөрү бардык окуучуларда текшерилет;

Мугалим текшерүү иштерди текшерүүдө төмөнкү мөнөттү сактайт:

- 5-9-класстардын текшерүү иштери кийинки сабакка текшерилип берилет;
- 5-9-класстардын баяндамалары-иш аткарылгандан кийин бир жумадан кеч эмес убакытта.

Орус(англис, немис, кытай, жапон) тили:

Мугалим жумушчу дәптерлерди текшерүүдө төмөнкү мөнөттү сактайт:

5-8-класстар-бардык иштер;

калгандарынықы-маанилүү иштер гана.

Сөздүктөр:

4-8-класс-эки жумада бир жолу;

9-кл. – төрт жумада бир жолу.

Окуутарбия иштери боюнча директордун орун басарынын көрсөтмөсү менен текшерүү иштерди текшерүү графиги толтурулат.

Текшерүү иштердин бардык түрлөрү окуучулардын бардыгында текшерилет.

Текшерүү иштерди текшерүүде мугалим төмөнкү мөөнөттү сактайт: бардык класстардын окуучуларынын текшерүү иштери кийинки сабакка текшерилип берилет.

Текшерүү иштер текшерилгенден кийин каталар үстүндө иштөө аткарылат.

Окуучулардын текшерүү иш дептерлери бир жыл бою сакталат.

Окуучулардын оозеки жана жазуу сезүнө болгон талаптардын бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу боюнча иштер

Окуучулардын кеп маданиятын өстүрүүнү бардык педагогикалык коллективдин максатка багытталган жана квалификациялык аракеттеринин негизинде ийгиликтүү ишке ашырууга болот.

Бул максатта төмөнкүлөр сунушталат:

1. Ар бир мугалимге сабакка даярданууда материалды баяндоонун жүрүшүн, бардык формулировкалардын тууралыгын жана тактыгын ойлонуштуруу; бардык жазууларды (класстык тактага, мектептик журналга, күндөлүктөргө жана окуучулардын дептерлерине ж.б.) түшүнүктүү кылыш жазуу;

Өзүнүн кебинде сүйлөмдөрдү жана кайрылууларды туура эмес түзүү катасын кетирбөө. Мугалимдин үлгүлүү кеби – окуучулардын кеп маданиятын өстүрүү боконча бардык иштин негизи.

1. Баштапкы класстын мугалимдерине орус тилинин байлыгы тууралуу элестөөнү ар дайым калыптандырып турлуу, көркөм сүйлөө нормаларын окутууну үзгүлтүксүз өткөрүү; жазуу иштерине: математика боюнча эсептерди чыгаруу, курчап турган чейрөгө, жаратылышка байкоо жүргүзүү жазууларына көңүл буруу. Ишти пландоо учурунда байланыштыруучу кепти өстүрүү, окуу техникасын жана бардык сабактарда туура жана көркөм окууну өркүндөтүүнү алдын алуу. Башталгыч класстарда музыка, сүрөт, дene тарбия сабактарын берген предметтик мугалимдер балдардын кеп маданиятын өстүрүүгө болгон талаптарды күчтөүү.
2. Предметтик мугалимдерге окуучулардын анализдөө, салыштыруу, жооп берүүдө зарыл далилдерди келтирүү, жыйынтык чыгаруу, жалпылоо жөндөмдөрүн калыптандырууга көңүл бөлүү;

Мугалимдин сөзүн жана окуу текстин окуучулар толук кандуу кабылдоосуна багытталган атايын ишти сабактарда жүргүзүп турлуу. Себеби алар окуу маалыматынын негизги булагы гана эмес, туура таризделген кептин үлгүсү да болуп саналат.

Бул иштин жүрүшүнде теманы, мугалимдин билдириүсүнүн негизги оюн формулировкалоо, план түзүү, план боюнча айтып берүү ж.б. сыйктуу тапшырмаларды сунуштоо максатка ылайык.

Оозеки кеп маданиятын калыптандыруунун бир жолу, эмоционалдык жана логикалык ойлонуу каражаты катары үн чыгарып көркөм окууну кенири колдонуу;

Окуучуларды китең менен иштееге, китең менен өз алдынча иштөө жыйынтыктарын туура тариздееге, адабияттардын тизмесин түзүүгө ж.б. үйретүү;

Окуучулардын сөз куржунун байытуу, окулуп жаткан предметтин терминологиясы менен таанышуу боюнча иштерди жүргүзүп турлуу. Айтып берүү учурунда мындай сөздөрдү көркөм айттуу, тактада жана дептерде жазуу, алардын маанисин туура түшүнгөндүгүн дайыма текшерип турлуу жана сүйлөөдө туура колдонуу;

Берилген окуу предметине тиешелүү болуп, жазууда жана айтуда кыйындык жараткан сөздөр үчүн таблицаларды колдонуу. Мындай таблицалардын мазмунун зарылдыкка жараша жаңыртып турлуу;

Дептерди тыкан жүргүзүлөрүнө, андагы жазуулардын туура таризделишине көз салуу. Орфографиялык жана пунктуациялык каталарды көз жаздымда калтырбоо.

1. Мектептин бардык кызматкерлери:

окуучулардын оозеки кеп маданиятын өстүрүүгө аракеттегенет; каталарды тилдин нормасына ылайык ондойт; жаргондук, адепсиз, ошондой эле диалекттик сөздөрдү сабакта да, сабактан сырткары да колдонуу менен күрөштөт.

Окуучулардын кеп маданиятын өркүндөтүү үчүн класстан тышкаркы иштердин бардык түрлөрүн (олимпиадалар, конкурстар, ийримдер, кызыгууларга жарааша сабактар, тандоо боюнча курстар, диспуттар, ж.б.) көнүри колдонуулары керек. Мектеп документтерин сабаттуу жүргүзүү зарыл.

1. Мектептин администрациясы:

Мектепте бирдиктүү кеп режимин ишке ашыруу боюнча ишти багыттоо, алып баруу жана контролдоосу; педагогикалык көнештин ишине, мектеп ичиндеги текшерүү системасына окуучулардын оозеки жана жазма кебине болгон бирдиктүү талаптар тууралуу суроолорду кошуусу максатка ылайык; башталгыч класстын мугалимдери, предметтик мугалимдердин тажрыйба алмашуусун уюштуруу; окуучулардын кеп маданиятын өстүрүү маселелерине арналган методикалык бирикмелердин биргелешип жолугушууларын еткөрүсү керек. Жалпы мектептик иш-чараларды жана класс жетекчинин ишин пландоодо окуучулардын кебине болгон бирдиктүү талаптарды аткаруу боюнча атәнелер менен аңгемелешүүнү эске алуу зарыл.

Кеп маданиятын жана окутуунун жалпы маданиятын өстүрүү боюнча иштин ийгилиги мектептин педагогикалык жамаатынын уюшуп иштөөсүнөн көз каранды.

Окуучулардын дептерлерин жүргүзүү жана текшерүү жөнүндө жобо

Жалпы жоболор:

Бул жобо предметтик мугалимдердин кызматтык инструкцияларына таянат.

Дептер – окуучунун билим алуусундагы негизги атрибут. Окуу планынын ар бир предмети боюнча окуучунун дептери болот.

1. Окуучулардын дептерлерди жүргүзүү тартиби

Окуучулардын дептерлериндеги бардык жазуулар төмөнкү талаптарды сактоо менен жүргүзүлүшү көрек:

1. Тыкан, түшүнүктүү кол жазма менен жазуу.
2. Дептердин кабыгындагы жазууну бир тектүү аткаруу көрек: дептер эмне үчүн арналгандыгын (орус тили боюнча иштер үчүн, кепти өстүрүү боюнча иштер үчүн, физика боюнча лабораториялык иштер үчүн ж.б.у.с.), классын, мектептин номерин жана аталышын, мектептин жайгашкан ордун, окуучунун аты-жөнүн көрсөтүү көрек.
3. Сырткы тарабынан четаянтар сакталат.
4. Ишти аткаруу датасы чет аянтта цифра түрүнде көрсөтүлөт (мисалы, 10.09.81). Орус тили жана чет тили боюнча дептерлерде күн жана ай сез менен атооч жөндөмөсүндө жазылат (Мисалы: Десятое сентября).
5. Өзүнчө сапка сабактын темасы, ошондой эле жазуу иштеринин (баяндама, дил баян, практикалык ж.б. иштердин) темасы жазылат.

1.6. Көнүгүүнү жана маселени номер менен белгилөө көрек (орус тилинен 4-көн., математикадан – сан менен) же аткарылуучу иштин түрүн көрсөтүү көрек (план, конспект, суроолорго жооп ж.б.), тапшырма кайда аткарыла турғандыгы жөнүндө билдириүү зарыл (класстан же үйдөн).

- 1.7. Кызыл сыйыкты сактоо керек.
- 1.8. Ар бир жаңы иштин текстин кызыл сыйыктан баштоо керек. Дата менен башжазуунун, башжазуу менен иштин түрүнүн аталышынын, ошондой эле орус тили үчүн жазылган дептердеги башжазуу менен тексттин ортосунда салтар калтырылбашы керек.
- Жазма ишинин аягында, орус тил дептерлеринде 2 сыйык, математика дептерлеринде 4 чакмак калтыруу керек.
- 1.9. Чийүүлөрдү, сүрөттөрдү, шарттуу белгилерди калем же калем сап менен, айрым учурда сыйыч же циркуль менен ете так сыйзуу керек.
- 1.10. Каталарды төмөндөгүдөй кылып ондош керек: туура эмес жазылган тамганы же тыныш белгини кыйышк сыйык менен; сез, сездүн белүгү, сүйлөм болсо – ичке горизонталдык сыйык менен чийүү керек, сыйылган тамга, сез, сүйлөмдүн үстүнө туурасын жазуу зарыл, катаны кашаага албаш керек.

1. Мугалим тарабынан жазуу иштерин текшерүүнүн тартиби

- 2.1. Класстык иштер жана үй тапшырмалар аткарылып жүргөн дептерлерди (орус тили жана математика боюнча) төмөндөгүдөй текшерүү сунушталат:
- 8-9-класстарда мугалимдин кароосуна ылайык, бирок жумасына экиден кем эмес;
- 1-9-класстарда – начар окуган окуучулардыкын ар бир сабак сайын, калгандарыныкын тандоо менен текшерсе болот, бирок бир айда мугалим, ар бир окуучунун дептерин экиден жолу текшерип чыккандай болуш керек.
- чет тилдер боюнча 7-9-класстарда – начар окуган окуучулардыкын ар бир сабак сайын, калгандарыныкын тандоо менен текшерсе болот, бирок мындаи эсептөө менен мугалим 2 жумада 6-8-класстын окуучуларынын бардыгынын дептерлерин текшерип жетишүүсу керек (чейректе 4 жолу), 9-класстардын дептерлери, сездүктөрү айына бир жолу текшерип керек.

Адабият боюнча 5-9-класстарда – айына экиден кем эмес;

Тарых, адам жана коом, география, биология, физика, химия, эмгек, информатика, дene тарбия жана ТТКН боюнча – тандоо түрүндө болот, бирок бардык предметтер боюнча дептерлер бир окуу чейрегинде 4 жолудан кем эмес текшерилүүсү шарт.

- 2.2. Орус тили жана адабияты боюнча дил баян, баяндамалар, ошондой эле предметтер боюнча алынгандык контролдук иштердин бардык түрү – бардык окуучуларда текшерилет.
- 2.3. Мугалим тарабынан контролдук иштерди (контролдук диктанттар жана иштер) текшерүү төмөнкү мөнөттердө аткарылат:

башталгыч класстардагы дилбаян жана баяндамалар 2 күндүн ичинде, 5-9-класстарга – 3 күндүн ичинде, текшерилип, кайра окуучуларга кайтарылып берилиши керек.

Математика боюнча 5-9-класстардагы, физика, химия, чет тили боюнча 5-11-класстардагы контролдук иштер, кийинки сабакка чейин текшерилет.

- 2.4. Текшерилип жаткан иштерде мугалим каталарды табат жана аларды ондойт.

1-4-класстардагы окуучулардын орус тили жана адабияты боюнча дептерлерин жана контролдук иштерин текшерүүдө мугалим орфографиялык каталарды, сандарды, математикалык белгини чийип, анын үстүнө тиешелүү туура тамганы же туура математикалык амалды көрсөтүп көйт. Пунктуациялык каталар учурунда керексизи чийип салынып, же тиешелүү белгини ондоп жазып көйт. Мугалим кызыл сыйыктын он жагына кетирилген катанын түрүн шарттуу белги менен көрсөтүшү керек (I – орфографиялык ката, V – пунктуациялык ката);

5-9-класстарда дилбаян жана баяндамаларды текшерүүдө – орфографиялык жана пунктуациялык гана каталар эмес, фактылык, логикалык, кептик жана грамматикалык каталар дагы белгиленет. Мугалим кызыл сыйыктын он жагына кетирилген катанын түрүн шарттуу белги менен көрсөтүп көйт (Ф – фактылык ката, Л – логикалык ката, К – кептик ката, Г – грамматикалык ката);

Орус тили жана математика боюнча 5-9-класстардагы окуучулардын дәптерлерин жана контролдук иштерин текшерүүдө мугалим кетирилген каталарды тек гана сыйып, кызыл сыйык талаасына аларды жазып көёт. Окуучу катаны өзү ондошу керек;

чет тилдери боюнча 2-9-класстарда окуучу тарабынан кетирилген катаны мугалим өзү ондойт; каталарды чийүү жана ондоо мугалим тарабынан кызыл калемсап менен гана ондолот;

Жат жазуу, баяндама же дил баяндарды текшерген соң, мугалим каталарды санап, түрлөрү боюнча жазып көёт, жат жазууда кашаанын ичине орфографиялык жана пунктуациялык каталардын саны, көрсөтүлөт. Дил баян жана баяндамада мындан тышкary, фактылык, логикалык, кептик жана грамматикалык каталар көрсөтүлөт;

Көрсөтүлгөн тартып боюнча каталар саналгандан кийин ишке баа коюлат.

2.5. Бардык контролдук иштер мугалим тарабынан бааланып, ал баалар класстык журналга түшүрүлөт.

Өз алдынча окуп үйрөнүү жазуу иштери дагы бааланат. Бул баалар журналга мугалимдин кароосу менен түшүрүлөт.

Орус тили жана математика боюнча класстык иштер жана үй тапшырмалар III класстын I жарым жылдыгынан тарта бааланат; мугалимдин көз карашы боюнча көбүрөөк маанилүү деп саналган ишке коюлган баа журналга коюлат. III-IX класстарда бардык иштер текшерилет, бирок журналга бааларды мугалим өз каалоосуна жараша көёт.

II-V класстарда чет тилдер боюнча бардык иштер бааланат, журналга көбүрөөк маанилүү саналгандары учун гана баалар коюлат. VI-IX класстарда бардык иштер текшерилет, көбүрөөк маанилүүлөрү учун баалар журналга коюлат.

Калган предметтер боюнча бардык иштер мугалимдин каалоосу боюнча бааланып, журналга баалар коюлат.

Жазуу иштерин текшерүүдө мугалим окуучулардын билимдерин, билгичтикерин жана жөндөмдүүлүктөрүн баалоонун ылайык нормаларына тағнат.

2.6. Жазуу иштерин текшерүүдөн кийин окуучуларга ката үстүндө иштөө учун же окшош каталарды кайталоонун алдын алган көнүгүүлөрдү аткаруу учун тапшырмалар берилет.

Ката үстүндө иштөө, эреже катары, тиешелүү жазуу иштери аткарылган дәптерлерде эле жүргүзүлөт.

III. Окуучу дәптерлеринин саны жана аталышы

Предмет	Дәптерлердин саны		
	1-4-кл.	5-9-кл.	10-11-кл.
Орус тили	эки иш дәптери, дил баяндар жана жат жазуулар учун бир дәптер	эки иш дәптери, текшерүү иштери учун бир дәптер, чыгармачыл иштер учун бир дәптер	бир иш дәптери, текшерүү иштери учун бир дәптер
Адабият		бир дәптер	бир иш дәптери, чыгармачыл иштер учун бир дәптер
Математика	эки иш дәптери, текшерүү иштер учун бир дәптер	эки иш дәптери, текшерүү иштер учун бир дәптер	
Алгебра		эки иш дәптери, текшерүү иштер учун	бир иш дәптери, текшерүү иштер учун

		бир дептер	бир дептер
Геометрия		Бир иш дептери	Бир иш дептери
Чет тили	Бир дептер жана сөздүк	Бир дептер жана сөздүк	Бир дептер жана сөздүк
Физика, химия		Бир иш дептери, текшерүү иштер үчүн бир дептер, лабораториялык иштер үчүн бир дептер	Бир иш дептери, текшерүү иштер жана лабораториялык иштер үчүн бир дептер
Биология, география, жаратылышты үйрөнүү, тарых, технология, ТТКН, дene тарбия, информатика	Бир иш дептери	Бир иш дептери	Бир иш дептери

Окуучулардын дептерлерин жүргүзүү боюнча жоболор

Берилген жобо мектептеги бирдиктүү орфографиялык тартилти жөнгө салууну башкаруу жана сактоо максатында иштелип чыккан жана окуу жайда такай катышып окуган жана окутуунун жеке формасында окуган 1-11-класстын окуучулары арасында жайылтылат.

Дептерлерди жүргүзүүге коюлган талаптар:

1. Жалпы жоболор

1. Дептерлердеги бардык жазуулар тыкан, түшүнүктүү кол жазма менен таризделет.
2. Сырткы тарабынан четаянтар сакталат (4 чакмак калем менен сыйып белгиленет).
3. Көнүгүүнүн номери белгиленет; иш кайсыл жерде аткарылып жаткандыгы көрсөтүлөт (класстык иш же үй тапшырма).
4. Кызыл сыйык сакталат.
5. 1-9-класстын окуучулары мектеп үлгүсүндөгү шариктүү калем сап менен жазышат. Көк түстөгү гана калем сап колдонулат.
6. Мугалим дептерлерди кызыл калем сап менен текшерет.
7. Каталарды текшерүү төмөнкүдөй ишке ашат: ката жазылган тамга, сез, сез айкашы же сүйлөм калем сап менен кыйышык сыйык түрүндө чийилет; туура эмес жазууну кашаага алып коуюга болбрайт.
8. 1-9-класстын окуучулары үчүн ар бир жаңы иштин текстин дептердин күн жана иштин аталышы жазылган бетинде кызыл сыйыктан башталат.
9. Бир жазуу ишинин текстинин жыйынтыктоочу сабы менен кийинки иштин аталышы ортосунда орус тили боюнча дептерлерде еки сыйык, ал эми математика жана башка предметтер боюнча дептерлерде – 4 чакмак калтырылат (бир ишти экинчисинен бөлүү жана баа коую үчүн).
10. Окуучулардын дептерлери сөзсүз түрдө сыртталган болуусу керек.

11. Орус тили боюнча (сызық түрүндө) жана математика боюнча (чакмак) дептерлер 18 беттен калың болбошу керек.
12. «Мунездүү белгилер» менен колдонууга тыюу салынат.
13. 4-класстан тарта математика, физика, химия, география, биология, тарых боюнча дептерлерде дата араб тамгалары менен жазылат.

Окуучулардын дептерлеринин саны жана дайындалышы

№	Окуу предмети	Класс	Дептерлердин саны			
			Күндөлүк	текшерүү	практикалык (лабораториялык)	Чыгармачыл
1.	Орус тили	1	куш кат нускасы - жазууга үйрөнүү мезгили	-	-	-
		1-4	2	1	-	1
		5-9	2	1	-	1
2.	Адабият	5-7	1	-	-	-
		8-9	1	-	-	1
3.	Математика	1	куш кат нускасы - жазууга үйрөнүү мезгили	-	-	-
		1-4	2	1	-	-
		5-6	2	1	-	-
4.	Алгебра	7-9	2	1	-	-
5.	Геометрия	7-9	2	1	-	-
6.	Сурөт	1-8	Альбом	-	-	-
7.	Химия	8-9	1	1	1	-
8.	Физика	7-9	1	1	1	-
9.	География	6-9	1	-	1	-
10.	Биология	6-9	1	1	1	-
11.	Англис тили	2-4	1	-	-	1-сөздүк
		5-9	1	1	-	1-сөздүк

1. Окуучулардын дептерлеринин сыртындағы жазууларды тариздее

Дептердин кабыгындагы жазуу бир тектүү аткарылат: дептер эмне үчүн арналгандыгы (орус тили, математика боюнча иштер үчүн), классы, мектептин номери жана атальышы, окуучунун фамилиясы жана аты көрсөтүлөт. Дептерлердеги жазуулар төмөнкүдөй үлгүдө аткарылат:

Тетрадь
для творческих работ
по русскому языку
ученика(цы) 2а класса
средней школы №6
Иванова Сергея

5-9-класстардагы англис тили боюнча иш дептерлер төмөнкүдөй таризделет:
English 5a form

Sedova Elena

5-9-класстардагы англис тили боюнча сөздүк төмөнкүдөй үлгүдө таризделет:

Dictionary

English 5a form

Sedova Elena

Англис тили боюнча контролдук жана текшерүү иштери боюнча дептерлердеги жазуунун үлгүсү:

For tests

English 5a form

Sedova Elena

Биринчи класстын окуучуларынын дептерлери мугалим тарабынан жазылат, ал эми 2-9-класстын окуучулары дептерлеринин сыртын өздөрү жазышат.

1. Орус тили боюнча жазуу иштерин тариздөө

1. 1-9-класстарда ар бир класстык (үй тапшырма) иштен кийин эки сап өткөрүү керек (үчүнчүсүнө жазабыз).
2. Кызыл сыйыкты тариздөө үчүн онго 1,5 см (1-2 манж) өткөрүлөт. Кызыл сыйыкты тариздөө 1-класста текст тариздеп баштагандан тарта ишке ашырылып келет.
3. Иштин жүрүшүндө бир сап дагы калтырылбайт. Орус тили боюнча жазуу иштерин тариздөөде жаңы барактын эң жогорку сабынан тарта, барактын эң акыркы сабына чейин жазуу керектигин эске алуу керек.

4. Оң тарабынан саптын аягына чейин жазуу зарыл, ошол эле учурда 1-класстан тарта традициялык методикалык ык-амалдарды колдонуп, сөздөрдү нормативдик ташымалоого үйретүү керек.
5. Орус тили боюнча ишти жазуунун датасы иш сабынын борборунда аткарылат. Биринчи класста сабаттуулукка үйрөнүү мезгилиниң дата мугалим тарабынан жазылат же окуучулар сан түрүндө жана айдын башкы тамгасын жазышат.
6. Сабаттуулукка окутуу мезгилиниң бүтүшү менен жана 3-класстын соңуна чейин күн жана айдын толук аталышы жазылат.

Мисалы: 1 декабря

1. 3-класстын II жарым жылдыгынан орус тили боюнча дептерлерде күн жазуу түрүндө жазылат:

Мисалы: Первое декабря

1. Иштин аталышы кийинки иш сабынын борборуна жазылат (ортодо сап калтырылбайт) жана сүйлөм сыйктуу таризделет:

Мисалы:

Классная работа.

Диктант.

Сочинение.

Изложение.

Работа над ошибками.

1. Үй тапшырмасын аткарууда калтырылган эки саптан кийин төмөнкүдөй жазылат:

Домашняя работа (дата жазылбайт)

1. Окуу китеби боюнча дептерлерде аткарылып жаткан бардык көнүгүүлөрдүн номерлерин сезсүз түрдө көрсөтүү керек.

Мисалы: Упражнение 56

1. Бардык астын сыйууларды, шарттуу белгилерди, чиймелерди, таблицаларды учтуу учталган калем менен сыйгычтын жардамы менен аткаруу керек. Иштин кээ бир түрлөрүндө сыйгычты колдонбоого уруксат берилет, бирок калем менен иштөө тажрыйбасы калыптангандан көз каранды. Орфограммаларды белгилөөнү калем менен же жашыл түстөгү калем сап менен аткаруу керек.
2. Сөздөр тилкеге кичине тамгалар менен жазылат, үтүр коюлбайт.
3. Сөздөр сапка төмөнкүдөй жазылат: Биринчиси баш тамга, калгандары саптамга менен, үтүр коюлат. Сөз айкаштары кичине тамга менен жазылат. Жөндөмөлөрдүн аталышы чоң тамга менен белгиленет (И.п.).
4. Этиштерди жактоо рим цифрасы менен белгиленет (I).
5. Ат атоочтун роду кичине тамга менен белгиленет (м.р.).
6. Катаны оңдоо төмөнкүдөй жүргүзүлөт: туура эмес жазылган тамга же тыныш белги калем сап менен кыйышык сыйык, сөздүн бөлүгү, сүйлөм ичке горизонталдык сыйык түрүндө чийилет; (туура эмес жазууну кашаага алып коюуга болбайт).
7. Биринчи класста жазууга үйрөнүү үчүн жана экинчи класста эки сыйыкка сыйылган дептер колдонулат. Учунчү класстан баштап 9-класска чейин окуучулар орус тили боюнча бир сыйыкка сыйылган дептер колдонушат.
8. Тамгаларды туура кошуу тажрыйбасын калыптандыруу иштери баштапкы мектепте окуган 4 жыл бою жүргүзүлүшү керек.

9. Таза жазуу боюнча көнүгүүлөрдү окуучулар иш дептерлеринде аткарышат. Тамгалардын үлгүлөрүн 1-класста мугалим жазып берет, 2-4-класстарда ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүгүн эске алып тандоо түрүндө жазылат. Мугалим окуучуларга ондол-түзөөнү талап кылган тамга, муундарды жазып берет. Иштин көлеме – 1-класстын экинчи жарым жылдыгында эки сап, 2-класста – 2-3 сап, 3-4-класстарда – 3-4 сап.
10. Мугалим окуучулар жазган тамгаларды текшерип жаткан учурда туура эмес жазылган тамганы ондошу жана аларды жазуунун үлгүсүн четаянта көрсөтүшү керек (туура эмес кошууларды чийет, ондойт жана берилген кошуулардын үлгүсүн четаянта жазып көрсөтөт жана жаңы жазууга кийинки сапка жазып берет). Ошондой элэ мугалим туура эмес жазууларды класстык иштерде жана үй тапшырмаларда ондошу керек.
11. Орус тили боюнча дептерлерде сезсүз түрдө ката үстүндө иштөө жүргүзүлүп турушу керек.

1. Математика, физика, химия, география боюнча жазуу иштерин тариздөө

1. Класстык иш жана үй тапшырма ортосунда 4 чакмак калтырылышы керек (5-чакмакка кийинки иш жазылып башталат).
2. Иштин түрлөрү ортосунда 2 чакмак калтырылат (3-чакмакка жазылат).
3. Туюнталардын, теңдемелердин, барабардыктардын жана барабарсыздыктардын ж.б. катарлары ортосунда 3 чакмак онго жылып жазуу керек, төртүнчүгө жазылат.
4. Дептерде иштелип жаткан тапшырмалардын жана эсептердин номерлери саптын ортосуна жазылат.
5. 2-3-класстагы математика боюнча дептерлерде ишти аткаруу убактысы саптын ортосуна жазылат: күн араб цифрасы менен, ай жазуу түрүндө жазылат.

Мисалы: 1-декабрь

Бир чакмак калтырып – иштин түрү жазылат.

Мисалы: Класстык иш.

1. 4-9-класстарда математика боюнча дептерлерде дата цифра түрүндө жазылат.

Мисалы: 23.12.03. («ж» тамгасы жазылбайт).

1. «Тапшырма» сезү 2-4-класстарда жазылбайт. Тапшырманын номери 2-9-класстарда ортого жазылат.

Мисалы: №15.

1. 2-9-класстарда үй тапшырманы аткарууда дептерлерде мынданай жазылат: Үй тапшырма.
2. 2-9-класстардагы текшерүү иштери боюнча дептерлерде дата четинде жазылат жана ушул эле сапта төмөнкүлөр жазылат:

Текшерүү иш №3. 15.10.11.

I вариант

1. Каталар төмөнкү тартипте ондолот: ката жазылган цифра, сан же белги калем сап менен кыйышык сзыык түрүндө чийилет; ката жазууну кашаага алып коуюга болбайт.
2. Сызып коюуларды, шарттуу белгилерди, графиктерди, чиймелерди, таблицаларды калем менен тыкан аткаруу керек, зарылдыгына жараша сыйыч менен циркуль колдонулат.
3. Физика, химия, география, биология боюнча практикалык жана текшерүү иштер үчүн дептерлерде иштин номери көрсөтүлөт.

Мисалы:

Текшерүү иш №1

Практикалык иш №1

1. Бөлөк предметтер боюнча жазуу иштерин тариздөө

1. Бөлөк предметтер боюнча жазуу иштери окуучулар тарабынан дептерлерди жургүзүүнүн жалпы жоболоруна ылайык жүргүзүлтөт. Бирок, англис тили боюнча жазуу иштерин тариздөөнүн өзөөгөчөлүктөрү бар.
2. Англис тили боюнча дептерлердеги жазуулар 5-9-класстарда чакмакка жүргүзүлтөт.
3. Сөздүк жалпы дептерге теманы көрсөтүү менен жүргүзүлтөт.
4. Контролдук жана текшерүү иштери үчүн дептерлерде сөзсүз каталар үстүндө иштөө жүргүзүлтөт.

Mistakus work

1. Текстти которуудагы катта чийилет, ал эми дептердин четине «с» деп белгиленет (сүйлөө катасы).
2. Орусча тексттеги катта тәмөнкү тартипте ондолот: катта жазылган тамга же тыныш белги калем сап менен кыйышык сыйзық, сөздүн бөлүгү, сүйлөм горизонталдык сыйзық түрүндө чийилет; чийилгендин ордуна туура тамга, сөз, сүйлем жазылат; катта жазууну кашаага алып коуюга болбайт.

1. Мугалимдин жазуу иштерин текшерүү тартиби

Окуучулардын класстык иштерди жана үй тапшырмаларды аткарған дептерлери текшерилет:

- орус тили боюнча: 1-5-класстарда жана 6-класстын I жарым жылдыгында – күн сайын;

- 6-класстын II жарым жылдыгынан баштап жана 7-класстарда – жумасына 2 жолу;
- 8-класстарда – жумасына 1 жолу;
- 9-класстарда – зарыл болгон учурларда.

- математика боюнча: 1-5-класстарда жана 6-класстын I жарым жылдыгында – күн сайын;

- 6-класстын II жарым жылдыгынан баштап жана 7-9-класстарда – тандоо менен, бирок эки жумада бир жолудан кем эмес;
- 2-9-класстардагы текшерүү диктанттар текшерилип, окуучуларга кийинки сабакта кайтарылып берилет;
- 2-4-класстардагы жат жазуу жана дил баяндар текшерилип, окуучуларга эки күндөн кем эмес убакытта кайтарылат; 5-8-класстарда текшерүүгө бир жума; 9-класстарда – 10 күн берилет.
- 2-6-класстардагы математика боюнча текшерүү иштер текшерилип, окуучулардын баалары кийинки сабакта коюлат; 7-9-класстарда – бир жуманын ичинде текшерилет.

Физика, химия, биология, география боюнча текшерүү, практикалык (лабораториялык) иштер кийинки сабакка текшерилет, бирок бир жумадан узак эмес болушу керек.

Жеке окутуудагы 2-9-класстын окуучуларынын жат жазуулары, баяндамалары жана дил баяндары, математика боюнча текшерүү иштери, физика, химия, биология, география боюнча текшерүү, практикалык (лабораториялык) иштери текшерилип, баалары кийинки сабакта коюлат.

2-9-класстарда жат жазуу, дил баян, баяндамалардан кийин ката үстүндө иштөө аткарылат (дата жазылбайт). Сабактын темасы ортого жазылат.

Ката үстүндө иштөө

2-9-класстарда жеке окутуудагы окуучулар менен жат жазуу, дил баян, баяндамалардан кийин ката үстүндө иштөө зарыл болгон учурларда гана аткарылат.

2-9-класстарда орус тили боюнча текшерүү иштерин текшерүүдө каталар классификацияланып, четке чыгарылат: I - орфографиялык ката

V – пунктуациялык ката

2-4-класстарда математика жана орус тили боюнча дептерлерде каталар үстүндө иштөө зарыл. Окуучулардын иштерин текшерүүнүн жүрүшүндө туура эмес жоопту жана катаны чийип салуу сунушталат, бул жерди белгилеп коюп, окуучулардын өздөрүнө класста же үйдө туура жоопту же орфограмманы жазууга мүмкүндүк берүү керек.

Орус тили боюнча дептерлерди жана текшерүү иштерин текшерүүдө:

- 5-8-класстарда орфографиялык ката кыйышык сзыык түрүндө чийилип, четине «!» (орфографиялык ката) белгиси коюлат;

-9-класстарда мугалим туура эмес жазууну чийип коет.

Тыныш белгиден ката кетсе, мугалим туура эмес коюлган тыныш белгини чийип коет, коюлбаган болсо, белги коюлчу бош жер сзызылып коюлат. Четине «'» (пунктуациялык ката) белгиси коюлат.

Дил баяндарды жана жат жазууларды текшерүүдө эки баа коюлат: мазмунуна жана грамматикасына. Мазмунуна коюлган биринчи баа – логикалык түзүлүшүн, стилин, чыныгы материалды, көркөмдүгүн ичине камтыйт. Экинчи баа сабаттуулук учун коюлат. Аны коюу учурунда орфографиялык, пунктуациялык жана грамматикалык каталар эске алынат. Мисалы: 5/4.

5-9-класстарда текшерүү иштен кийин каталар үстүндө иштөө зарыл болгон учурларда гана жүргүзүлөт. Бул учурда дептерлерге: Каталар үстүндө иштөө деп жазылат. Бардык предметтер боюнча иштерди текшерүүнүн максатына жарааша мугалим каталарды ондол, сзыып же чет аянтка чыгарып коюусуна болот.